

«МФК «ИнвесКор СА» ААК

(миң кыргыз сому менен)

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2023-жылдын 31-декабрына карата (кошо алганда)

	31.12.2023-ж.	31.12.2022-ж.
АКТИВДЕР:		
Акча каражаттары жана банк эсептери	25 054	9 055
Пайдалануусу чектелген акча каражаттары	0	1 100
Туунду финансы аспаптары	-	12 730
Кардарларга берилген кредиттер	825 738	434 780
Минус: Кардарларга берилген ссудалар жана кредиттер боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга кам*	(15 688)	(7 686)
Кардарларга берилген кредиттер - нетто	810 050	427 094
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	6 015	12 573
Пайдалануу укугу формасындагы активдер	2 422	4 891
Сатуу үчүн арналган узак мөөнөттүү активдер	2 791	2 808
Киреше салыгы боюнча кийинкиге калтырылган активдер	761	784
Башка активдер	3 490	2 436
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР	850 583	473 471
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР		
Банктардан алынган кредиттер	147 588	60 315
Башка финансылык-кредиттик уюмдардан алынган кредиттер	543 978	298 930
Чыгарылган облигациялар	16 034	
Төлөнө турган салыктар	-	1 739
Ижара милдеттенмелери	4 916	13 564
Кийинкиге калтырылган киреше салыгы боюнча милдеттенмелер	1 432	0
Башка милдеттенмелер	8 173	7 949
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	722 121	382 496
Капитал		
Уставдык капитал	100 344	59 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгым)**	28 118	31 975
ЖАЛПЫ КАПИТАЛ	128 462	90 975
ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	850 583	473 471
*КР Улуттук банкынын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттери боюнча түзүлгөн потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга түзүлгөн камдын чоңдугу төмөнкүлөрдү түздү:	(10 499)	(8 804)

ЧОГУУ АЛГАНДАГЫ КИРЕШЕ (ЧЫГАША) ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2023-жылдын 31-декабрына карата (кошо алганда)

	31.12.2023-ж.	31.12.2022-ж.
Пайыздык киреше	197 248	91 559
Пайыздык чыгымдар	(96 898)	(46 896)
БААНЫН ТҮШҮҮСҮНӨ КАМ ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	100 350	44 663
Комиссиялык киреше	792	321
Комиссиялык чыгымдар	(312)	-
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	480	321
Соода ишмердигинен таза киреше/чыгаша	(7 895)	-
Башка кирешелер	1 927	2 793
Күтүлгөн кредиттик жоготуулар үчүн резервди түзүү	(10 540)	(5 290)
Башка мүлк үчүн резервди түзүү	(211)	-
Башка активдер боюнча резервдерди түзүү	-	(245)
Кызматкерлерге кеткен чыгымдар	(33 962)	(20 121)
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы	(1 747)	(1 074)
Пайдалануу укугу формасындагы активдерге амортизация	(2 463)	-
Башка чыгымдар	(14 198)	(12 053)
САЛЫККА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	31 741	8 992
Пайда салыгы боюнча чыгымдар	(3 148)	(217)
ЖЫЛДЫК ПАЙДА	28 593	8 775
Жыл үчүн башка комплекстүү кирешелер	-	
Бир жылдык жалпы жыйынды киреше	28 593	8 775
Бир акцияга карата пайда (сом)	231,80	87,75
Маалымат катары:		
*Улуттук банктын талаптарына ылайык таза пайда/чыгым:	33 556	6 490

МФКнын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасир тийгизүүчү жактардын ТИЗМЕСИ

МФКнын фирмалык толук аталышы:	Ачык акционердик коому «Микрофинансылык компания «ИнвесКор СА»
МФКнын кыскартылган фирмалык аталышы:	ААК МФК «ИнвесКор СА»
БФКУнун каттоо номери:	50642-3300-ЖАК
МФКнын почта дарегі:	Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Коёнкөзов көч., 75.

БФКУнун 5 жана андан ашык пайыздагы (%) акцияларга (катышуу үлүшүнө) ээлик кылган акционерлери (катышуучулары)			БФКУнун башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жак	БФКУнун акционерлери (катышуучулары) менен БФКУнун башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизүүчү жактардын ортосундагы өз ара байланыштар
№ п/б	Юридикалык жана айкын дарегин көрсөтүү менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы/жарандыгын көрсөтүү менен жеке адамдын аты-жөнү	БФКУнун акционерине (катышуучусуна) тиешелүү акциялары (үлүшү) (БФКУнун добуш берүүчү акцияларынын (үлүшүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы)		
1	"Invescore" БФКИ АК, Монголия, Улан-Батор, 14251, Сухбатор району, 2 хорос, Сеул көч., 10/1, Twin Tower 1, 13-кабат	73,6%	-	-
2	Асанакунов Уланбек Исаевич	22%		
3	Токтогулов Миррахим Токтогулович	4,4%		

Отчеттук чейректе болгон МФКнын финансылык-чарбалык ишине таасир эткен олуттуу фактылар жөнүндө маалымат:

Маалыматтын аталышы	Комментарийлер
- БФКУнун башкаруу органына кирген (катышуучулардын жалпы чогулушун эске албаганда) адамдардын тизмесиндеги өзгөрүүлөр;	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУ башкаруусунун шайлоо органдарына кирген адамдардын, БФКУнун капиталында, ошондой эле анын туунду жана көз каранды компанияларына катышуусунун санынын өзгөрүүсү;	өзгөрүүлөр болгон жок
- акцияларга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын, ошондой эле (акционердик коом формасында түзүлбөгөн БФКУ үчүн, катышуучулардын тизмесиндеги жана БФКУда алардын катышуу үлүшүнүн өзгөрүүсү) акцияларга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын үлүштөрүнүн өзгөрүүсү жөнүндөгү тизмедеги өзгөрүүлөр;	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУ, уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээлик кылган юридикалык жактардын тизмесиндеги өзгөртүүлөр;	өзгөрүүлөр болгон жок

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2023-жылдын 31-декабрына карата (кошо алганда)

	31.12.2023-ж.	31.12.2022-ж.
Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаты		
Алынган пайыздар	188 424	85 068
Төлөнгөн пайыздар	(117 461)	(47 172)
Алынган комиссиялар	-	-
Башка операциялык кирешелер	-	-
Операциялык чыгымдар	(19 394)	(33)
Төлөнгөн киреше салыгы	(1 073)	(425)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейин операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттары	50 496	37 439
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү:		
Кардарларга берилген кредиттердин таза өсүшү	191 986	(119 232)
Башка милдеттенмелерди алып салгандан кийинки башка активдердин таза өсүшү	(790 194)	(187 698)
Операциялык ишмердиктен алынган акча каражаттарынын таза суммасы	(547 712)	(269 491)
Инвестициялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттары:		
Негизги каражаттарды сатуу	-	-
Негизги каражаттарды сатып алуу	(919)	(1 943)
Инвестициялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын таза суммасы	(919)	(1 943)
Финансылык иштен түшкөн акча каражаттары:		
Чыгарылган акциялар	-	-
Уставдык капиталды көбөйтүүнүн эсебине келип түшкөн каражаттар	12 036	-
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар	15 840	
Төлөнгөн дивиденддер	-	-
Башка финансы-кредиттик мекемелерден алынган кредиттер (Кредиттин кайтарылган суммасы)	1 043 000	1 138 962
(507 308)	(507 308)	(861 112)
Финансылык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза суммасы	563 568	277 849
Валюталык каражаттардын өзгөрүшүнүн таасири	(126)	(54)
Акча каражаттарынын абалындагы таза өзгөрүү	14 811	6 361
Отчеттук мезгилдин башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	10 332	3 971
Отчеттук мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	25 143	10 332

ӨЗДҮК КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2023-жылдын 31-декабрына карата (кошо алганда)

Статьялардын аталышы	Акционердик капитал	Кошумча капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда / (чыгым)	Жалпы капитал
2021-жылдын 31-декабрына карата	59 000	0	23 200	82 200
Акцияларды чыгаруу	0	-	-	-
Жыл ичиндеги жалпы киреше			8 775	8 775
2022-жылдын 31-декабрына карата	59 000	0	31 975	90 975
Кайра карап чыгуу эффекти 2021-жыл үчүн	0	0	(529)	(529)
Кайра каралган жалпы киреше 2022-жыл үчүн	0	0	(2 614)	(2 614)
Акцияларды чыгаруу	0	0	0	-
Уставдык капиталды көбөйтүүгө багытталган бөлүштүрүлбөгөн пайда	29 308		-29 308	-
Уставдык капиталды көбөйтүүнүн эсебине түшкөн каражаттар	12 036	0	0	12 036
Жыл ичиндеги жалпы киреше			28 593	28 593
2023-жылдын 31-декабрына карата	100 344	0	28 118	128 462

- БФКУнун, өлчөмү же мүлктүн наркы анын бүтүм келишилген күнгө карата активдеринин 10 жана ан-дан ашык пайызын түзгөн бир жолку бүтүмдөрү;	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУнун активдеринин наркынын бир жолу көбөйүүсүнө же 10 пайыздан ашык азаюусуна алып кел-ген факты (фактылар);	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУнун таза пайдасынын бир жолу көбөйүүсүнө же таза чыгымынын 10 пайыздан ашык көбөйүүсү-нө алып келген факты (фактылар);	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУну, анын туунду жана көз каранды коомдорду кайра өзгөртүп түзүү;	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУнун баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) төлөнүүчү (төлөнгөн) кирешелери;	өзгөрүүлөр болгон жок
- жалпы чогулуштун чечимдери;	өзгөрүүлөр болгон жок
- БФКУнун баалуу кагаздарынын ордун жабуу;	өзгөрүүлөр болгон жок
- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ченемдик укук-тук актыларында каралган башка окуялар (фактылар).	1. 2023-жылдын 10-октябрында «ИнвесКор СА» МФК ААК номиналдык пайыздык облигация-лардын биринчи чыгарылышын жайгаштырды. Чыгарылган облигациялардын жалпы саны: 75 000 (жетимиш беш миң) нуска; Облигациянын номиналы: 1 000 (бир миң) сом. Жүгүртүү мөөнөтү: облигациялардын ар бир траншын жайгаштыруу башталган күндөн тартып 36 (отуз алты) ай. Облигациянын кирешелүүлүгү: жылдык 19%. Мамлекеттик каттоо номери жана датасы: KG 0201224612, 29-сентябрь 2023-ж. 2. Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 2023-жылдын 23-августунда. КАБЫЛ АЛГАН ЧЕЧИМДЕР: 1. Эсептөө комиссиясынын функциялары Г.М.Тентишевага жүктөлсүн. «Реестродержатель Ме-дина» ЖЧКсынын өкүлү. 2. «МФК ИнвестКор СА» ААКнын уставдык капиталынын өлчөмү 100 343 660 (бир жүз мил-лион үч жүз кырк үч миң алты жүз алтымыш) сомго чейин көбөйтүлдү, үчүнчү чыгарылыш-тагы «МФК ИнвестКор СА» ААКнын жөнөкөй атактуу акцияларын кошумча чыгаруу аркылуу. 12 036 000 (он эки миллион отуз алты миң) сом суммасында бир акцияга 590 сом жайгаштыруу баасы боюнча 20 400 даана суммасы. 3. «ИнвесКор СА» МФК» ААКнын уставдын жаңы редакциясы бекитилди. 4. Директорлор кеңешинин мүчөсү К.Ж.Букуевдин сыйакысынын өлчөмү бекитилди.
	3. Акционерлердин жылдык жалпы чогулушу 2023-жылдын 13-мартында өткөн.

Башкарманын Төрагасы
Башкы бухгалтер

ТУРДАЛИЕВ Т.А.
ОРОЗАЛИЕВА К.З.

Сиз "МФК "ИвесКор СА" ААКсынын финансылык отчеттору жана көрсөткүчтөрү менен "МФК "ИвесКор СА" ААКсынын каалаган тейлөө түйүнүнөн, ошондой эле төмөнкү сайттан тааныша аласыз: <https://invescore.kg>

Отчёт независимого аудитора

Акционерам Открытого акционерного общества «Микрофинансовая компания «ИнвесКор СА»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акцио-нерного общества «Микрофинансовая Компания «ИнвесКор СА»» (далее - «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о при-былях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изме-нениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также при-мечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор ос-новных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах фи-нансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение де-нежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стан-дартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность ауди-тора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с этически-ми требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и нами выполнены про-чие этические обязанности в соответствии с данными требова-ниями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказа-тельства являются достаточными и надлежащими, чтобы слу-жить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее зна-чимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего ауд-ита финансовой отчетности в целом и при формировании на-шего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Резерв на ожидаемый кредитный убыток

В примечании 4.4.6 финансовой отчетности раскрывается ин-формация об учётной политике, а примечание 29.1 раскрывает информацию анализа кредитного риска.

Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (далее – ОКУ) был рассмотрен в качестве ключевого вопроса аудита ввиду значи-мости кредитов, а также субъективности допущений, лежащих в основе оценки обесценения. Применение разных суждений и до-пущений может привести к значительным различиям результатов резерва по ожидаемым кредитным потерям, что может оказать существенное влияние на финансовые результаты Компании.

Ключевые области суждения включали: оценку бизнес-моде-ли, в которой удерживаются активы, оценку того, являются ли договорные условия финансового актива исключительно вып-латами основного долга и процентов на непогашенную основ-ную сумму, толкование требований для определения обесцене-ние в соответствии с применением МСФО 9, которое отражено в модели ожидаемых кредитных убытков Компании, выявление рисков со значительным ухудшением кредитного качества, допу-щения, использованные в модели ожидаемых кредитных убыт-ков, такие как финансовое состояние контрагента, ожидаемые будущие денежные средства и ориентированный на будущее макроэкономические факторы и необходимость применения дополнительных наложений для отражения текущих или буду-щих внешних факторов, которые должным образом не отраже-ны в модели ожидаемых кредитных потерь.

Что касается классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, наши аудиторские процедуры в-ключали следующее:

- Мы ознакомились с классификацией и оценкой политики в отношении финансовых активов и финансовых обяза-тельств Компании на основе МСФО 9 и сравнили её с тре-бованиями МСФО 9;
- Мы оценили структуру и проверили операционную эффек-тивность соответствующих средств контроля над дан-ными, используемыми для определения резерва под обес-ценение, включая транзакционные данные, полученные при выдаче кредита, текущие внутренние оценки кредитного

качества, прочие данные связанные с моделью ожидаемых кредитных потерь;

- Мы оценили структуру и проверили операционную эффек-тивность соответствующих средств контроля над мо-делью ожидаемых кредитных потерь, включая построение и утверждение модели, текущий мониторинг/валидацию управление моделью и математическую точность;
- Мы проверили правильность определения Компанией зна-чительного увеличения кредитного риска и основы для классификации рисков по различным стадиям;
- Для прогнозных предположений, использованных руководст-вом Компании в своих расчётах ОКУ, мы провели обсужде-ния с руководством и подтвердили предположения, исполь-зую общедоступную информацию;
- Мы проверили полноту кредитов и авансов, внебалансо-вых статей, средств в других финансовых институтах, включённых в расчёты ОКУ, по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- Мы поняли теоретическую обоснованность и проверили математическую целостность моделей;
- Мы привлекли наших ИТ-специалистов в областях, кото-рые требовали специальных знаний (например, надёжность данных и модель ожидаемых кредитных потерь);
- Мы оценили достоверность раскрытия информации в фи-нансовой отчетности.

Обязанности руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достовер-ное представление указанной финансовой отчётности в соот-ветствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследст-вие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчётности руководство несёт ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство наме-ревается ликвидировать Компанию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная аль-тернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут от-ветственность за надзор за подготовкой финансовой отчётно-сти Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой от-чётности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность не содержит существенных иска-жений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда выявляет сущест-венные искажения при их наличии. Искажения могут быть ре-зультатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на эко-номические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы при-меняем профессиональное суждение и сохраняем профессио-нальный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения фи-нансовой отчётности вследствие недобросовестных дейст-вий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские до-казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаруже-ния существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажённое представление информа-

ции или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имею-щей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учётной по-литики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответст-вующего раскрытия информации, подготовленного руко-водством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Компании допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в свя-зи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компа-нии продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределён-ности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчётности или, если такое раскрытие инфор-мации является ненадлежащим, модифицировать наше мне-ние. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к то-му, что Компания утратит способность продолжать непре-рывно свою деятельность;
- проводим оценку представления финансовой отчётности в целом, её структуры и содержания, включая раскрытие ин-формации, а также того, представляет ли финансовая от-чётность лежащие в её основе операции и события так, что-бы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с ли-цами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланирован-ном объёме и сроках аудита, а также о существенных замеча-ниях по результатам аудита, в том числе о значительных недос-татах системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоратив-ное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соот-ветствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отве-чающих за корпоративное управление, мы определяем вопро-сы, которые были наиболее значимыми для аудита финансо-вой отчётности за текущий период и, следовательно, являют-ся ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публич-ное раскрытие информации об этих вопросах запрещено зако-ном или нормативным актом, или, когда в крайне редких слу-чаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-ли-бо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные пос-ледствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

Руководителем задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов я-вляется Давирбек Садиков.

Армен Ваян Директор/Партнер
Квалификационный сертификат аудитора.
Серия А №0264 от 11 июля 2016 года

Давирбек Садиков
Аудитор, руководитель проекта Квалификационный
сертификат аудитора. Серия А №0168 от 6 ноября 2012 года

5 февраля 2024 года Бишкек

ОсОО Грант Торнтон
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности.
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком
при Правительстве Кыргызской Республики, 3 мая 2013 года